

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2023-жылдын 31-июль айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31/07/2023	31/07/2022	31/12/2022
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	5,355,786	2,294,285	3,695,391
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	5,491,888	3,485,867	6,097,432
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	16,260,668	14,071,392	15,676,771
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(116,040)	(173,369)	(73,791)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	16,144,628	13,898,023	15,602,980
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	3,715,520	2,630,628	1,390,564
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	-	-
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	271,963	213,928	195,542
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(10,406)	(5,758)	(3,911)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	261,557	208,170	191,632
Кардарларга берилген кредиттер	18,760,445	15,689,729	16,425,695
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1,794,018)	(1,546,393)	(1,861,320)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	16,966,427	14,143,335	14,564,375
Негизги каражаттар	1,529,241	1,138,808	1,314,060
Материалдык эмес активдер	262,724	232,078	242,150
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	164,412	156,036	160,737
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	550,448	389,580	434,039
Башка активдер	2,412,106	1,223,891	2,550,350
Жыйынтыгында, активдер	52,854,739	39,800,700	46,243,710
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	759,914	516,700	1,340,439
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	35,123,698	25,582,290	31,376,770
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	2,909,927	2,092,262	1,606,605
Улуттук банктан алынган кредиттер	-	-	-
Башка тартылган каражаттар	3,250,668	2,948,041	2,443,221
Субординацияланган карыз	99,443	92,895	97,277
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	143,061	145,425	151,136
Төлөөгө каралган пайдадан салык	77,058	40,915	-
Башка милдеттенмелер	2,012,029	1,494,389	1,988,726
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	44,375,797	32,912,918	39,004,175
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	2,015,695	1,455,545	1,499,400
Номиналдан үстөк салынган капитал	43,381	41,171	42,412
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	5,345,976	4,698,539	4,840,104
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	1,073,889	692,527	857,619
Жыйынтыгында, капитал	8,478,942	6,887,782	7,239,535
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	52,854,739	39,800,700	46,243,710

Башкы бухгалтер

Финансылык иш башынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Топтасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2023-жылдын 31-июль айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31/07/2023	31/07/2022
Пайыздык кирешелер	2,271,095	1,488,473
Пайыздык чыгашалар	(857,154)	(594,617)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	1,413,942	893,855
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	(1,005)	77,558
Таза пайыздык кирешелер	1,412,936	971,413
Алынган комиссиялык төлөмдөр	695,162	383,154
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(397,505)	(220,165)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	714,682	569,477
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	106,529	64,066
Башка кирешелер	13,343	21,514
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(82,079)	(84,569)
Пайыздык эмес таза кирешелер	1,050,132	733,476
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	2,463,069	1,704,889
Операциялык чыгашалар	(1,258,459)	(935,229)
Операциялык иштен түшкөн пайда	1,204,610	769,661
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	1,204,610	769,661
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(130,720)	(77,133)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	1,073,889	692,527
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	1,073,889	692,527

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Нурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2023-жылдын 31-июль айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	6.1%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0.1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	1.3%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	10.0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12.5%	23.1%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 7.5%	20.6%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	20.6%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	11.7%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	79.0%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 29%	25.3%

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 июля 2023 года (включительно)
Единица измерения: тыс. сом

Ариф М. Али



Byrne

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 июля 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/07/2023	31/07/2022
Процентные доходы	2,271,095	1,488,473
Процентные расходы	(857,154)	(594,617)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	1,413,942	893,855
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	(1,005)	77,558
Чистые процентные доходы	1,412,936	971,413
Комиссии полученные	695,162	383,154
Комиссии уплаченные	(397,505)	(220,165)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	714,682	569,477
Доход (убыток) от дочерних компаний	-	-
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	106,529	64,066
Прочие доходы	13,343	21,514
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	(82,079)	(84,569)
Чистые непроцентные доходы	1,050,132	733,476
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	2,463,069	1,704,889
Операционные расходы	(1,258,459)	(935,229)
Прибыль от операционной деятельности	1,204,610	769,661
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	1,204,610	769,661
Расходы по налогу на прибыль	(130,720)	(77,133)
Чистая прибыль (убыток) за период	1,073,889	692,527
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	1,073,889	692,527

Главный Бухгалтер


Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф М. Али



Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ по состоянию на 31 июля 2023 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К1.1)	не более 20%	6.1%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К1.2)	не более 15%	0.1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)	не более 30%	1.3%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К1.4)	не более 15%	10.0%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К2.1)	не менее 12.5%	23.1%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К2.2)	не менее 7.5%	20.6%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К2.3)	не менее 6%	20.6%
Лeverаж (К2.4)	не менее 6%	11.7%
Норматив (показатель) ликвидности банка (К3.1)	не менее 45%	79.0%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 29%	25.3%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али